

ТУРК ЭЛДЕРИНИН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫНДА ДИНДИН  
ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

Yard. Doç. Dr. Fazlı POLAT

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi /Türkiye

ОшМУнун Теология факультетине чакырылган окутуучу

fpolat@atauni.edu.tr

**ABSTRACT**

**Religious Reflections On Some Turkish Proverbs**

Proverbs are one of the oral expression types that experiences in a society put them as statements of their shared consciousness. Also religion as a social organization expresses itself in those perceptual formats. Departing from this point, in this study we compared coincidentally chosen proverbs with related verses from the Qur'an. As a result of this comparison we saw that many orders and suggestions of Islam that has a big influence on Turkish culture show itself in proverbs. Perhaps this circumstance helped Turkish culture to remain protected.

**Key words:** proverb, religion, affection, perception.

Ар бир улуттук коомдун кабыл алуусунун, негизин түзгөн түйүндүү ойлордун бири-биринен өзгөчөлөнүшү ал коомдордун жашоо образын тартипкө салуучу негиз болуп эсептелет. Ошондуктан түрдүү улуттардын, коомдордун диний жана маданий түпкүру бири-биринен айырмаланып турат. Бул айырмачылыкка өз таасирин тийгизген баалуулуктардын бири макалдар. Кандайдыр бир коомдуң туюмунда, ан сезиминде, ишениминде жана адеп ахлагында, коомдук жана жеке мамилелеринде, ошондой эле дүйнөгө болгон көз карашында макалдардын тийгизген таасирин таануу, маданияттын эн негизги факторлорунун бирөөсүн таануу болуп саналат. Себеби макалдар, коомдун жүздөгөн жылдардын ичинде жыйнаган тажрыйбаларына жана байкоолоруна байланышуу ой-толгоолорун, акыл-насаат жана өкүм чыгаруу формасында муундан-муунга өткөрүп берүүчү кыска жана нуска сөздөр.<sup>1</sup> Макалдар ким тарабынан айтылгандыгы белгисиз болгондуктан түрдүү коомдордун жалпы элдик ортот сөз айкашы болуп калган. Ар бир коомдун өзүнүн дүйнөлүк көз карашын белгилеген жана жаны муунга өткөрүп берүүчү накыл сөздөрү бар. А түгүл ар кайсыл коомдордо

<sup>1</sup> Aydin Oy, «Atasözleri» Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1991, I, 44.

мааниси жағынан бири-бирине оқшош накыл сөздер бар.<sup>2</sup> Мынданай өзгөчөлүктегу макалдарды бутұндай адамзаттың жалпы баалуулугу катары кароо ән туура жол деп эсептеймін.

Бул макалабызда түрк элинин маданий кабылдоосуна багыт көрсөткөн кәэ бир макалдардагы Ислам дининин таасириң ачууга, аларды кәэ бир аяттардан жана хадистер менен салыштырууга аракет кылабыз. Атайын тандап албасак да<sup>3</sup> бул макалдар чон қызыгууну туудурат. Бирок баса айта кетүүчү нерсе макалдарды әч кандай талаш тартышсыз кабыл алуубуз керек демекчи эмеспиз. Негизинен адам баласына байланышкан бардык нерсеге ой жүгүртүү, сын-пикир айтуу мүмкүн, ал эле эмес ыйык эсептелген китептердин да ичине камтылган маани-манызы сындалат жана ар түрдүүчө түшүндүрүлөт. Өнүгүү аркылуу пайда болгон ар түрдүү көз караштар бардык мәзгилди өз ичине камтыбашы мүмкүн, ал эми макалдардың феномендик өзгөчөлүккө (калыпка) әэ болушу алардың ар дайым колдонулуп келишине мүмкүнчүлүк түзүүдө. Кылымдар бою жашап келген муундардың жалпы жана калыптанган байлыгы болуп калган накыл сөздердүн түзүлүшүн, тилин жана маани-манызын өзгөртүүгө аракет кылуу күлкү көлтириүүчү нерсе. Накыл жана учкул сөздөр жандуу нерсе сыйктуу белгилүү шартка жараша өзүн өзгөртүп жана жанылып турат.<sup>4</sup> Макалдар кандайдыр бир бүйрүк иретинде айтылган түшүнүкту билдириет, ал эми накыл сөздөр болсо абалды түшүндүрет.<sup>5</sup> Булар жүздөгөн жылдарды камтыган тажрыйбага әэ болуу менен убакыт утууга көмөк берүүчү, адамдарды багыттоочу жана аларга жол көрсетүүчү касиетти аткарат. Биз макалдардың бул өзгөчөлүгүнө маани берүүбүз зарыл.

Макалдар биздин кабылдообузду жөнгө салган ән мыкты даанышман болуп эсептелет. Мисалы Курандың кәэ бир аяттары же пайгамбардың хадистери эл арасында кенири колдонулуп макал катары сакталып калган. Булардың ән негизги өзгөчөлүктөрү:

- а) Кыска жана нуска болусу,
- б) Теорияга эмес жашоого негизделиши,
- в) Түшүндүрмөгө муктаж болбостон ачык айкын айтылгандыгы.

Эми кәэ бир макалдарды аят жана хадистер менен салыштырып көрөлү. Жогоруда айтып өткөндөй әле кәэ бир макалдардың аят же

<sup>2</sup> H. Ömer Özden, «Türk Atasözlerinde İnsan» Atataürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, № 15, Erzurum 2001, 75-106.

<sup>3</sup> Бул макалдардың кәэ бири студенттерге сабак учурунда «Бул аятты же хадисти мәкалдараға таянып кандай түшүндүрө аласына?» деген суроо алардың берген жоопторуна байланыштуу болгондуктан амприкалық өзгөчөлүкө әз.

<sup>4</sup> Türk Atasözleri ve Deyimleri, Milli Kütüphane Başkanlığı, M.E.B. Yayınları, İstanbul 2001, 6.

<sup>5</sup> Макалдар менен лакантарды салыштырыныз, H.İ. Soyluk, Türk Atalar Sözü Hazinesi, Ülker Yayınevi, İstanbul 1974; S. Alizade, Öğuzname, Haz., Ali Haydar Bayat, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, İstanbul 1992.

\*Мисалдағы макалдар улуттук китепкана башкармасы тарабынан басылған «Түрк макал-лакантары» аттуу китептен алынды.

хадис менен окшоштугу чон кызыгууну туудурат. Бул да болсо, макалдардын жарапышында диндин роли чон экендигин айгинелейт. Башкача айтканда түрк эли диний текстерди өзүнүн тажрыйбасы аркылуу мүнөздөгөн.

«Ачкачылык сопулукту бузат» \*

Хадис; Кедейликтен жана (кудайсыздыктан) наадандыктан Алланын сактоосун сурайм.<sup>6</sup>

«Кудай адамдын кемчилигин бетине салбайт».

Аят; Кечиримдүүлүк, милдет кылып берген садагадан жакшыраак.<sup>7</sup>

«Алладан үмүт үзүлбөйт».

Аят; Алла Тааланын ыраймы жана мээриминен үмүт үзбөгүлө.<sup>8</sup>

«Кудай адамга ниетине карап берет».

Аят; Ким бул жашоодо пайда табууну энсесе, энсеген нейрсесин беребиз.<sup>9</sup>

«Алла жарытпаганды инсан да жарытпайт».

Аят; Кимди Алла жолдон адаштырса, сен ага жол таал бере албайсын.<sup>10</sup>

«Бир садага, мин баләэни алдын алат».

Аят; Жакши көргөн нерсөлеринерден кайыр садага кылып бермейинче эч качан жакшылыкка жетпейсинар.<sup>11</sup>

«Бүгүнкү ишти эртенкиге калтырба».

Хадис; Пенде өз милдетин так аткарбаса, Кудай аны кайги- капага жана тыңчсызданууга дуушар кылат.<sup>12</sup>

«Жан чыгат, мүнөз чыкпайт»

Хадис; Тoo оордунаң жылыптыр деп уксанаар ишенгиле. Бирок бир адамдын мүнөзү өзгөрүптур деп уксанаар ишенбегиле. Себеби ал кандай мүнөздө жаратылган болсо, ошол мүнөзүндө калат.<sup>13</sup>

«Берешен деп малын алышат,

Жигит деп жанын алышат».

Аят; Сарандык кылып колунду тырыштырып алба, ысырапкерчилик кылып аны бүтүндөй жазып да жибербе. Антпесен жоготкон нерсөлериинин айынан санаа тартасын.<sup>14</sup>

«Коркуунун ажалга тоскоолдугу жок»

Аят; Алланын буйругу болмоюнча эч бир инсан өлбөйт.<sup>15</sup>

<sup>6</sup> Несаи. Сұнен, III/74.

<sup>7</sup> Бакара сүрөсү, 2/263.

<sup>8</sup> Зумар сүрөсү, 39/53.

<sup>9</sup> Ал-и имран сүрөсү, 3/145.

<sup>10</sup> Ниса сүрөсү, 61/143.

<sup>11</sup> Ал-и Имран сүрөсү, 3/92.

<sup>12</sup> M. Al-Hindi; Kenzul-Ummal, III/328.

<sup>13</sup> Ahmed bin Hanbel, Müsned, VI/443.

<sup>14</sup> Иера сүрөсү, 17/29.

«Жамандық кылган адам жамандық көрөт».

Аят: Жамандыктын жазасы дал өзүндөй жамандык<sup>15</sup>

«Жогору болуп асылба, тәмән болуп басылба».

Хадис: Ар нәрсеге чеги менен мамиле кылуу пайдалуу.<sup>16</sup>

«Колун менен эмне берсен, ошол (акыретке) сени менен кетет».

Аят: Кандай жакшылык кылсанар сообу өзүнөр үчүн.<sup>18</sup>

«Эмнени эксен ошону аласын»

Аят: Ким кыпындай жакшылык кылса анын сообун көрөт. Ким кыпындай жамандык кылса анын жазасын көрөт.<sup>19</sup>

«Мәэrimсизге мәэrim жок».

Хадис: Аябаганга аeo жок.<sup>20</sup>

«Бөлүнгөндү бөрү жейт».

Аят: Бардыгына Алланын жибине бирикиле жана бөлүнбөгүлө.<sup>21</sup>

«Суу көрүнсө таяммум бузулат (суусуз даарат алуу)»

Аят: Акыйкат келсе наадандык өчүп жоголот.<sup>22</sup>

«Шайтан адамдын оюн азгырат, суусун ысытпайт»

Аят: Эсинде туткун, ал (шайтан) инсанга «капыр бол» деген эле. (Инсан) капыр болгондон кийин (шайтан ага) «албетте мен сенден азатмын. Анткени мен бардык ааламдардын Раббиси болгон Алладан коркомун» дейт.<sup>23</sup>

«Өкүнүү пайда алыш келбейт»

Аят: Аларды тозоктун үстүнө тургузуп койгондо «Атаганат (жарык дүйнөгө) кайтып барсак жана Раббыбыздын аяттарын жалган дебей, момундардан болсок кана» дегендерин көр.<sup>24</sup>

«Кудайым бул кимдин уулу, кимдин кызы дебей берет».

Аят: Алла өзү каалаган пенделеринин ырыскысын көн кылыш, каалаганынын да ырыскысын тар кылат.<sup>25</sup>

«Бул дүйнөнүн мал-мүлкү бул жакта калат».

Аят: Бул дүйнө жашоосу оюн-кулкү. Акырет гана (түбөлүк) чыныгы жашоонун жери болуп эсептелет.<sup>26</sup>

<sup>15</sup> Ал-и Имран сүрөсү, 3/145.

<sup>16</sup> Шуара сүрөсү, 42/40.

<sup>17</sup> Ebu Davud, Sünen, II/670.

<sup>18</sup> Бакара сүрөсү, 2/272.

<sup>19</sup> Зилзал сүрөсү, 99/7-8.

<sup>20</sup> Сахих-и Бухари, VII/75.

<sup>21</sup> Ал-и Имран сүрөсү, 3/103.

<sup>22</sup> Исрә сүрөсү, 17/81.

<sup>23</sup> Хашр сүрөсү, 59/16.

<sup>24</sup> Аньям сүрөсү, 6/27.

<sup>25</sup> Анкебут сүрөсү, 29/62.

<sup>26</sup> Анкебут сүрөсү, 29/64.

Бул макалабызда пайдалынылган аяттар жана хадистер теманы анализдөөдө албетте жеткиликтүү болбошу мүмкүн. Буга карабастан коомдук ан-сезимдин түптөлүшүндө өз түшүмүн берет деген ойдобуз<sup>27</sup>

Ар бир элдин туому, ан-сезими жана жүрүш-турушу ал элдин өзү жана алар менен мамиле кылган башка элдер жөнүндөгү ой-толгоолору, ишеничтери жана ой-санаасынын жыйындысынан келип чыгат. Ошондуктан түрк элинин маданиятын сактаган үч негизги булак жөнүндө сөз кылсак болот. Алардын алгачкысы: тарыхы жана тили бир эл катары түрктөрдүн байыркы замандарга таандык уруулук өзгөчөлүктөрү. Экинчиси, ислам маданияты, үчүнчүсү болсо Анатолияда (азыркы Туркиянын Азия тарабы) жана Румелиде (азыркы Туркиянын Европа тарабы) еткөн көп мезгилдин аралығында жыйналган ой-толгоолордан жана тажрыйбалардан түзүлгөн.<sup>28</sup>

Түрктөрдүн маданиятынын пайда болушунда негизги ролго өз болгон Ислам дини, түрк тилиндеги көптөгөн макалдардын пайда болуусуна түрткү болгон. Ошентип макалдар коомдук жүрүм-турумдун, диний ан-сезимдин калыптанышында да өз салымын кошкон. Түрк элинин маданий өнүгүшүнүн сакчысы катары кызмат кылган Ислам дини адеп-ахлак, социалдык адилеттүүлүк, тынчтык, ошондой эле социалдык биримдик жағынан чон мааниге өз экендиги талашсыз. Себеби Ислам динин тутунбаган дүйнө жүзүндөгү түрк элдерине көз жүгүртө турган болсок, алар өз маданиятын асырап сактап калууда көптөгөн кыйынчылыктарга дүушар болушкан, ал эле әмес көпчүлүгү өз мадачий баалуулуктарын сактап да кала алган әмес.

<sup>27</sup> Niyazi Usta, "Nasrettin Hoca Nüktelerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Akademik Araştırmalar, 2-саны, Erzurum 1996, 130.

<sup>28</sup> Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yayımları, İstanbul 1990, 131.